



Др.
Калия Кулалиева
Гуманитардык факультет
Синхрон-котормочулук бөлүмү
kaliya.kulaliyeva@manas.edu.kg

Билими

1	Бакалавр	1992 - 1997	Кыргыз филологиясы, Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети
---	----------	-------------	---

Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Кыргызча	C2	C2	C2	C2	C2
2	Англисче	B1	B2	B2	B2	B2
3	Орусча	C2	C2	C2	C2	C2
4	Түркчө	C1	C1	C1	C1	C1

A1: Beginner **A2:** Elementary **B1:** Pre-Intermediate **B2:** Intermediate **C1:** Upper-Intermediate **C2:** Advanced

Диссертациялары

1	Бүтүрүү иши	1997	Кыргыз-түрк сыйкырдуу жомокторунун салыштырма поэтикасы Кыргыз филологиясы, Хусейин Карасаев атындагы мамлекеттик университет
2	Доктордук диссертация	2005	"Манас" эпосу менен Жусуп Баласагындын "Кутадгу билиг" дастанындагы идеялык-көркөмдүк параллелдер Кыргыз адабияты, Жусуп баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

Илимий багыттары

Адабият, Филология, Фолклорист, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз адабияты, Кыргыз эл адабияты, Манас таануу, Түрк тили жана адабияты, Түрк улуттук оюндары, Түркология, Түрк лингвистикасы

Илимий даражалары

1	Др.	2001	,
2	Др.	2001	Кыргыз адабияты, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
3	Доц.Др.	2022	Кыргыз адабияты, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Берген сабактары

ТКТ-403 Котормо сыны жана редакциялоо i

ТКl-407 Кыргыз адабияты

ТКТ-107 Кыргыз тилинин стилистикасы

ТКТ-209 Котормо максатында текст талдоо

ТКТ-315 Маданияттар аралык байланыштын негиздери

ТКТ-307 Экономикалык тексттерди которуу

ТКТ-106 Котормо теориясы

ТКТ-208 Коомдук-саясий тексттердин котормосу

ТКТ-210 Практика i (окуу практикасы)

ТКТ-451 Дипломдук иш i

ТКТ-452 Дипломдук иш ii

ТКТ-463 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iv (адабий текст)

ТКТ-468 Котормо сыны жана редакциялоо ii

ТКТ-314 Басма соз жана медиа тексттерин которуу

МTR-504 Котормо методдору жана практикасы

ТКТ-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы iii (юр. текст)

ТКТ-384 Расмий документтерден которуу

МTR-500 Магистрдик диссертация

МTR-510 Илим изилдөө практикасы

ТКТ-151 Тил үйрөтүү методикасы

ТКТ-154 Жазуу түрүндө котормонун практикасы i (аннотациялоо)

TKT-387 Басма сөз жана медиадан которуу

STJ-404 Практика iii

TKT-445 Котормо сыны жана редакциялоо i

TKT-448 Котормо сыны жана редакциялоо ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

BTZ-452 Дипломдук иш ii

TKT-459 Илимий изилдөө методдору

TKT-422 Азыркы кыргыз адабияты

TKT-428 Котормо сыны жана редакциялоо

STJ-302 Практика ii

YÖD-302 Курстук иш iii

TKT-364 Расмий документтерден которуу

TKT-365 Басма сөз жана медиадан которуу

MTR-530 Магистрдик диссертация

TKT-331 Текст талдоо (филологиялык жана которуу максатында) i

TKT-332 Текст талдоо (филологиялык жана которуу максатында) ii

TKT-429 Текст талдоо (филологиялык жана которуу максатында) iii

TKI-422 Азыркы кыргыз адабияты

TRT-325 Адабият таанууга киришүү

SBE-500 Илим методологиясынын философиясы

MTR-511 Педагогикалык практика

MTR-514 Котормо таануу

YÖD-102 Курстук иш i

YÖD-202 Курстук иш ii

TKT-249 Жазуу түрүндө котормонун практикасы ii (адабий тексттер

TKT-367 Кыргыз адабияты

TKI-367 Кыргыз адабияты

TTR-151 Тил үйрөтүү методикасы

TKT-325 Адабият таанууга киришүү

TKT-223 Тил үйрөтүү ыкмалары

TKI-223 Тил үйрөтүү ыкмалары

TKT-401 Котормо сыны i

TKT-402 Котормо сыны ii

TKT-425 Которуу ыкмалары жана практикасы ii
TKT-303 Текст анализдөө v
TKT-304 Текст анализдөө vi
TKT-306 Илимий текст которуу ii
TKT-405 Илимий жана техникалык тексттерди которуу i
TKT-328 Которуу ыкмалары жана практикасы i
TKT-105 Текст анализдөө i
TKT-109 Котормо теориясына киришүү
TKT-305 Илимий текст которуу i
TKT-406 Илимий жана техникалык тексттерди которуу ii
TKT-207 Текст талдоо iii
TKT-102 Котормо методдору жана практикасы
TKI-313 Кыргызстандын адабияты 19-20 к.
TKT-313 Кыргызстандын адабияты 19-20 к.
TKT-108 Жазуу речин өстүрүү
TKI-215 Кыргыз тилинин грамматикасы
TRM-109 Котормо теориясына киришүү
MKT-451 Дипломдук иш i
MKT-401 Расмий документтерди которуу i
MKT-452 Дипломдук иш ii
TKI-109 Котормо теориясына киришүү
MKT-404 Котормо сыны ii
MKT-318 Аудио-визуалдык куралдардан жасалган котормолор
MKT-315 Стилистика
MKT-402 Расмий документтерди которуу ii
MKT-316 Роман талдоо
TUR-306 Элдик оозеки адабият iv
TUR-410 Фольклор ii
TRM-451 Дипломдук иш i
TRM-452 Дипломдук иш ii
TUR-108 Элдик оозеки адабиятына киришүү ii
TUR-208 Элдик оозеки адабият ii

Жетекчилик кылган диссертация темалары

1	Магистр Баялин Касымали уулу 2023 FİLMLEERDEKİ TARİHİ KÜLTÜREL ÖĞELERİ AKTARMA SORUNLARI (DİRİLİŞ ERTUĞRUL)
---	--

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [К.Кулалиева](#), Т.К.Айтиева, N.K.Sartbekova. (2021). Analysis of the concepts of Khizra, the forty chiltanas in the epic poem “Manas”. Linguistics and Culture Review, 5(S4)(5(S4)), 1-11. <https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1533>.
2. [К.Кулалиева](#). (2021). Типическое место в эпосах “Манас” и “Кёроглу” . Евразийское научное объединение, №11((81)), 346-351. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47417683>.
3. [К.Кулалиева](#), К.Абакиров. (2021). Концепт народ (эл) в киргизкой лингвокультурологии. Евразийское научное объединение, №12(82)(№12(82)), 313-318. <https://elibrary.ru/item.asp?id=47766567>.

Докладдары

1. [К.Кулалиева](#). MANAS DESTANINDAKİ MİTOLOJİK UNSURLAR. II. International Symposium on Mythology (8-12 June 2021), 2021. DOI: ISBN 9786058133075. <https://philevents.org/event/show/79398>.
2. [К.Кулалиева](#). “Manas” Eposundagi Altay, Altay-Too Toponimleri. Uluslararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu, 2021. DOI: ISBN 978-625-7403-43-6. <https://www.pau.edu.tr/pau/div/duyuru/uluslararasi-turk-dunyasi-yunus-emre-sempozyumu-4>.
3. [К.Кулалиева](#). MANAS DESTANI İLE TÜRK İSTİKÂL MARŞI ARASINDA FİKRÎ BENZERLİKLER. 100. YILINDA EVRENSEL BOYUTLARIYLA İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY KONGRESİ, 2021. DOI: ISBN 978-625-7456-75-3. <https://aybu.edu.tr/aybu/tr/etkinlik/74/AYB%C3%9C'de-INCOSOS-%E2%80%9C100.-Y%C4%B1l%C4%B1nda-Evrensel-Boyutlar%C4%B1yla-%C4%B0stiklal-Mar%C5%9F%C4%B1-ve-Mehmet-Akif-Ersoy%E2%80%9D-Kongresi-Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilecek>.

Китептери

1. [K.KULALİEVA](#), [R.KERİMBEKOVA](#), [E.TOLOKOVA](#), [B.ÖMÜRBEKOVA](#), [S.DOSOYEVA](#), [R.ASKAROVA](#), [A.İSMAİLOV](#), [T.ABILKASIMOVA](#), [D.EŞKENOV](#), [N.MURZAKMATOVA](#), [Ç.SIDIKOVA](#), [Z.MACİTOVA](#), [T.ÜSÖNALİEV](#), [M.İBRAYEVA](#), [M.ABILKASIMOVA](#), [A.BEYŞEYEV](#), [T.MAMİRBAYEV](#), [A.MAMADİYEV](#), [S.NARKULOVA](#). Көрмө фильмдер боюнча көнүгүүлөр : Башталгыч. Орто. Жогорку.. КТМУ. https://yordam.manas.edu.kg/yordam/?dil=1&p=1&q=%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%B%D3%A9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D2%AF%D0%B3%D2%AF%D0%BB%D3%A9%D1%80&alan=tum_txt&demirbas=0047551.
2. [Z.DERBIŞEVA](#), [B.SAGINBAYEVA](#), [K.KULALİEVA](#), [E.TOLOKOVA](#), [D.EŞKENOV](#). Кыргыз тилиндеги негизги маданий түшүнүктөр. КТМУ. <https://yordam.manas.edu.kg/yordam/>.
3. [M.GÜMÜŞ](#), [K.KULALİEVA](#). Manas Destanı'nın Tematik Dizini 1. Kitap (Türkiye Türkçesine Aktaranlar Muhittin GÜMÜŞ, Kaliya Kulaliyeva, Ayganiş Bekbolot Kızı). Kırgızistan Türkiye

Manas Üniversitesi Yayınları. <https://yordam.manas.edu.kg/yordam/>.

4. [M.GÜMÜŞ](#), [K.KULALİEVA](#). YOLUMUZU AYDINLATANLAR HACI BEKTAŞ VELİ, YUNUS EMRE. NEÜ Yayınları KTB. S. No: 48888. 3. BÖLÜM YUNUS EMRE YAZILARI: Manas Destanı ve Yunus Emre'nin Eserlerinde Hayat ve Ölüm Temalarının İşlenmesi. www.neuyayin.com.

Долбоорлору

1. [З.Дербишева](#), [М.Айдын](#), [Б.Сагынбаева](#), [О.К.Тавукчу](#), [Ж.В.Уйгур](#), [Х.Ашлар](#), [Э.Төлөкова](#), [К.Кулалиева](#), [Д.Эшкенов](#). "Кыргыз-Түрк Манас университетинин түркиялык түрктөрдүн жана кыргыз элинин баалуулуктарын чагылдырган негизги түшүнүктөр сөздүгү". КТМУ-ВАР2017.TUAM.02.